

С.С.Усубалиев атындагы жалпы орто билим берүүчү  
мектеби

**Алгебра**  
**Ачык саат**

**Тема:**

**Даражалардын касеттери.**

**Даражаларды көбөйтүү**

**жана бөлүү**

**Класс: 7**

**Мугалим: Сокубашева Кенжегуль Орозкановна**

**Ак-Башат -2020-**



**Сабактын темасы:** Даражалардын касиеттери. Даражаларды көбөйтүү жана бөлүү

**Өтүү мөөнөтү:** 22.10.2020

**Классы:** 7

**Көрсөткүчтөр:**

**Жогорудагы максаттарга жетет, эгерде окуучулар:**

**Билим берүүчүлүк:**

Даражалардын касиеттерин башкача айтканда көрсөткүчү 1 ге барабар болгон ар кандай даража анын негизине барабар, ар кандай сандын нөлүнчү даражасы 1 ге барбар экендигин, терс сандын так көрсөткүчтүү даражасы терс сан, ал эми жуп көрсөткүчтүү даражасы оң сан болоорун билишет. Даражалардын касиеттерине карата ар кандай мисалдарды чыгара алышат.

- Көрсөткүчү 1 ге барабар болгон ар кандай даража анын негизине барабар экендигин;
- Ар кандай сандын нөлүнчү даражасы 1 ге барбар экендигин;
- Терс сандын так көрсөткүчтүү даражасы терс сан, ал эми жуп көрсөткүчтүү даражасы оң сан болоорун билишсе;
- Даражалардын касиеттерине карата ар кандай мисалдарды чыгара алышса.

**Өнүктүрүүчүлүк:**

Ар кандай оозеки жана эсептөөгө берилген эсептерди, мисалдарды чыгаруу аркылуу даражалардын касиеттери боюнча алган билимдерин бышыктап, өркүндөтүшөт жана логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө карата көнүгүүлөрдү аткаруу менен алган билимин практикада колдонууга үйрөнүшөт.

- Алган теориялык билимин практикада колдоно алышса;
- Өтүлгөн тема боюнча өз алдынча мисал иштей алышса;
- Алган билимин турмушта колдоно алышса.

**Тарбия берүүчүлүк:**

Ар кандай эсептөөлөрдү аткаруу менен окуучулар, тез, туура, так жазууга иштөөгө жетишет жана өзүн өзү таза, тыккан алып жүрүүгө, өз оюн ачык айтууга жана билим алууга тарбияланышат.

- Тез, туура, таза жазууга жана иштөөгө жетишишсе;
- Сабакта өзүн таза, тыккан алып жүрө алышса;
- Классташтары менен ынтымакта болсо;
- Өз оюн ачык, даана айтышса;
- Сабакка көңүл буруу менен карашса.

**Сабактын тиби:** Жаңы теманы үйрөтүү

**Сабактын формасы:** Жекече, топ менен, жалпы

**Колдонулуучу усулдар:** Жалпы иштөө, өз алдынча иштөө, жекече иштөө

**Колдонулуучу баалоо усулу:** Бири- бирин баалоо жана сабакка активдүү катышуусу боюнча мугалим тарабынан балаоо

**Сабактын жабдылышы окуу куралдары**

**Сабактын жүрүшү:**

Саламдашуу, сабакка даярдык жүргүзүү, жагымдуу маанай түзүү

Сабакка даярданышат, бири-бирине жагымдуу маанай тартуулашат

### Үй тапшырмасын текшерүү

№6

а) Квадраттын жаагы 5 см. Анын  $S$  аянтын жана  $P$  периметрин туюнткан формулаларды жаз.

б) Кыры  $a$  болгон кубдун көлөмү кандай кандай формула менен туюнтулат?

в) Кубдун кыры  $b$  см. Анын толук бетинин аянтын туюнткан формуланы жаз.

Үй тапшырманы текшерешет, акылга чабуул жүргүзүшөт

№6

$$а) S = a \cdot a = a^2$$

$$P = a + a + a + a = 4a$$

$$б) V = a \cdot a \cdot a = a^3$$

$$в) S = 2a^2 + 2a^2 + 2a^2 = 6a^2$$

**Жаңы тема боюнча маалымат берүү**

**Жаңы теманы түшүндүрүү**

- туюнтмасы даража деп аталарын түшүндүңөр. Мында даражанын негизи жана көрсөткүчү каалагандай тамгалар менен белгиленши ыктымал. Даражанын мааниси анын негизин жана көрсөткүчүн туюнтка өзгөрмөлөрдүн сан маанилерине жараша өзгөрөт.

Даражанын касиеттери:

Көрсөткүчү 1 болгон ар кандай даража анын негизине барабар.


. Ар кандай сандын нөлүнчү даражасы 1 ге барабар.

$$\begin{array}{l} 3^4 \curvearrowright_{-1} \\ 3^3 \curvearrowright_{-1} \\ 3^2 \curvearrowright_{-1} \\ 3^1 \curvearrowright_{-1} \\ 3^0 \curvearrowright_{-1} \end{array} = \begin{array}{l} 81 \\ 27 \\ 9 \\ 3 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \curvearrowleft_{:3} \\ \curvearrowleft_{:3} \\ \curvearrowleft_{:3} \\ \curvearrowleft_{:3} \\ \curvearrowleft_{:3} \end{array}$$


$$3^0 = ?$$

$$a^0 = 1$$

каалагандай натуралдык сан болсо, анда  $a^n$  ар кандай оң сандын натуралдык даражасы оң сан болот. Эгерде  $a$  (терс сан),  $n$ - так сан болсо, анда  $a^n$  болот. Эгерде  $a$  (оң сан),  $n$ - жуп сан болсо, анда  $a^n$  болот. Б.а. терс сандын так көрсөткүчтүү даражасы терс сан, ал эми жуп көрсөткүчтүү даражасы оң сан болот.



Бышыктоо үчүн көнүгүүлөр



Катасын тапкыла:

- а)  $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 6^5$
- б)  $(-3)^2 = -9$
- в)  $6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3$
- г)  $7^1 = 1$
- д)  $(-2)(-2)(-2)(-2) = (-2)^4$

Окугула жана жазгыла.

- 1) 76 даражасы 1
- 2) 89 даражасы 0
- 3)  $x$  даражасы 0
- 4) 100 даражасы 1

Катасын тапкыла:

- а)  $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^6$
- б)  $(-3)^2 = 9$
- в)  $6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3$

$$2) 7^1 = 7$$
$$д) (-2)(-2)(-2)(-2) = (-2)^4 = 16$$

**Окугула жана жазгыла.**

- 1) 76 даражасы  $1 = 76^1 = 76$
- 2) 89 даражасы  $40 = 89^0 = 1$
- 3)  $x$  даражасы  $0 = x^0$
- 4) 100 даражасы  $1 = 100^1 = 100$

**Сабакты жыйынтыктоо**

**Жыйынтыктоо:**

**Эсептегиле**

**Баалоо:**

**Үй тапшырма**

**№41**

Ар ким берилген тапшырманы өз алдынча аткарышат

**Эсептегиле:**

Күндөлүктөрүнө өз бааларын койдуртушат

0 1 2 3

4 5 6 7



$$56^1 = 56$$

$$0,1^1 = 0,1$$

$$121^1 = 121$$

$$64^1 = 64$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$$



0 1 2 3

4 5 6 7



$$(-5)^2 = 25 \quad (-3)^4 = 81$$

$$(-11)^2 = 121$$

$$(-5)^5 = -3125$$

$$(-3)^3 = -27$$

$$(-6)^3 = -216$$



$$\begin{array}{l}
 3^4 \\
 3^3 \\
 3^2 \\
 3^1 \\
 3^0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \end{array} \right\} -1 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \end{array}
 =
 \begin{array}{l}
 81 \\
 27 \\
 9 \\
 3 \\
 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \end{array} \right\} :3 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \end{array}$$

$$3^0 = ?$$

$$a^0 = 1$$

Проверка: *Г*  
 Проверка: *Г*  
 25.10.2020